

## Финансылык абал жөнүндө отчет

2022-жылдын 28-февралына карата (28-февралды кошо алганда)

## "Бакай Банк" ААК

Бишкек ш., Мичурин көч, 56


Өлчөө бирдиги:

миң сом

| №<br>п/п              | Беренелердин аталышы                                                                            | Отчеттук мезгил<br>28.02.2022<br>(кошо алганда) | Отчеттук мезгил<br>28.02.2021<br>(кошо алганда) | Мурдагы мезгил<br>31.12.2021<br>(кошо алганда) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>АКТИВДЕР</b>       |                                                                                                 |                                                 |                                                 |                                                |
| 1                     | Кассадагы нак акча каражаттары                                                                  | 4 175 724                                       | 1 636 918                                       | 2 203 414                                      |
| 2                     | КРУБдагы корреспонденттик эсеп жана депозиттер                                                  | 1 694 562                                       | 879 315                                         | 2 858 235                                      |
| 3                     | Банктардагы жана башка финансылык мекемелердеги каражаттар                                      | 5 492 989                                       | 2 638 170                                       | 2 853 264                                      |
| 4                     | Баалуу металлдар                                                                                | 41 597                                          | 45 294                                          | 46 008                                         |
| 5                     | Амортизациялык нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар                                           | 1 677 748                                       | 653 460                                         | 696 495                                        |
| 6                     | Башка жыйынды киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар                   | 44 300                                          | 44 300                                          | 44 300                                         |
| 7                     | Репо-макулдашуулар боюнча операциялар                                                           | -                                               | -                                               | -                                              |
| 8                     | Кардарларга кредиттер                                                                           | 13 851 521                                      | 12 049 459                                      | 13 523 446                                     |
| 9                     | Минус: Нарксыздануу алдындагы кам                                                               | (975 996)                                       | (914 642)                                       | (870 798)                                      |
| 10                    | Нетто-кардарларга кредиттер                                                                     | 12 875 525                                      | 11 134 817                                      | 12 652 648                                     |
| 11                    | Кардарларга ислам каржылоо принциптери боюнча берилген каражаттар                               | 1 133 833                                       | 765 218                                         | 1 116 280                                      |
| 12                    | Минус: Нарксыздануу алдындагы кам                                                               | (50 377)                                        | (19 433)                                        | (40 028)                                       |
| 13                    | Кардарларга ислам каржылоо принциптери боюнча берилген каражаттардын таза наркы                 | 1 083 456                                       | 745 785                                         | 1 076 252                                      |
| 14                    | Пайдалар жана чыгашалар аркылуу адилеттүү нарк боюнча эсепке алынуучу финансылык активдер       | 66 088                                          | -                                               | 2 944                                          |
| 15                    | Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер                                               | 1 811 571                                       | 1 291 321                                       | 1 756 712                                      |
| 16                    | Банктын башка менчиги                                                                           | 356 158                                         | 285 299                                         | 364 853                                        |
| 17                    | Башка активдер                                                                                  | 805 904                                         | 410 804                                         | 388 987                                        |
| 18                    | <b>БАРДЫК АКТИВДЕР</b>                                                                          | <b>30 125 622</b>                               | <b>19 765 483</b>                               | <b>24 944 112</b>                              |
| <b>МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР</b> |                                                                                                 |                                                 |                                                 |                                                |
| 19                    | Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы алдындагы милдеттенмелер                                   | 475 545                                         | 500 626                                         | 475 742                                        |
| 20                    | Башка зайымдык каражаттар                                                                       | 2 973 336                                       | 2 421 236                                       | 3 130 200                                      |
| 21                    | Банктардын жана ФКМдердин эсептери жана депозиттери                                             | 379 760                                         | 342 936                                         | 362 254                                        |
| 22                    | Кардарлардын каражаттары                                                                        | 21 352 257                                      | 12 542 033                                      | 16 417 847                                     |
| 23                    | Кардарлардын ислам принциптери боюнча тартылган каражаттары                                     | 217 010                                         | 171 629                                         | 221 537                                        |
| 24                    | Пайдалар жана чыгашалар аркылуу адилеттүү нарк боюнча эсепке алынуучу финансылык милдеттенмелер | 88 946                                          | 9 676                                           | 17 526                                         |
| 25                    | Шарттуу милдеттенмелерге карата кам                                                             | 7 132                                           | 9 283                                           | 7 861                                          |
| 26                    | Пайдага карата салык боюнча милдеттенмелер                                                      | 55 500                                          | 58 330                                          | 55 500                                         |
| 27                    | Башка милдеттенмелер                                                                            | 1 444 173                                       | 768 845                                         | 1 149 227                                      |
| 28                    | <b>БАРДЫГЫ: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР</b>                                                                  | <b>26 993 659</b>                               | <b>16 824 594</b>                               | <b>21 837 694</b>                              |
| <b>КАПИТАЛ</b>        |                                                                                                 |                                                 |                                                 |                                                |
| 29                    | Уставдык капитал                                                                                | 2 771 743                                       | 2 697 678                                       | 2 771 743                                      |
| 31                    | Камдар                                                                                          | 7 123                                           | 7 123                                           | 7 123                                          |
| 32                    | Бөлүштүрүлбөгөн пайда                                                                           | 353 097                                         | 236 088                                         | 327 552                                        |
| 33                    | <b>БАРДЫГЫ: КАПИТАЛ</b>                                                                         | <b>3 131 963</b>                                | <b>2 940 889</b>                                | <b>3 106 418</b>                               |
| 34                    | <b>БАРДЫГЫ: милдеттенмелер жана капитал</b>                                                     | <b>30 125 622</b>                               | <b>19 765 483</b>                               | <b>24 944 112</b>                              |

Башкарманын Төрайымы

Башкы бухгалтер



О. Соломко

А. Сулайманова

№2 формасы

**Жыйынды киреше жөнүндө отчет**  
2022-жылдын 28-февралына карата (28-февралды кошо алганда)


"Бакай Банк" ААК  
Бишкек ш., Мичурин көч, 56

Өлчөө бирдиги:

| №<br>п/п | Беренелердин аталышы                                                                                    | миң сом                                         |                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                                                                         | Отчеттук мезгил<br>28.02.2022<br>(кошо алганда) | Отчеттук мезгил<br>28.02.2021<br>(кошо алганда) |
| 1        | Бардык пайыздык кирешелер                                                                               | 293 997                                         | 236 103                                         |
| 2        | Бардык пайыздык чыгымдар                                                                                | (167 071)                                       | (102 197)                                       |
| 3        | <b>Нарксыздануу алдында кам түзүлгөнгө чейинки таза пайыздык киреше</b>                                 | <b>126 926</b>                                  | <b>133 906</b>                                  |
| 4        | Пайыздык активдердин нарксыздалышы алында камды түзүү                                                   | (105 273)                                       | (98 319)                                        |
| 5        | <b>Таза пайыздык киреше</b>                                                                             | <b>21 653</b>                                   | <b>35 587</b>                                   |
| 6        | Ислам каржылоо принциптери боюнча кирешелер                                                             | 27 663                                          | 18 531                                          |
| 7        | Ислам каржылоо принциптери боюнча чыгымдар                                                              | (847)                                           | (407)                                           |
| 8        | <b>Нарксыздануу алдында кам түзүлгөнгө чейинки ислам каржылоо принциптери боюнча таза киреше/чыгаша</b> | <b>26 816</b>                                   | <b>18 124</b>                                   |
| 9        | Ислам каржылоо принциптерине ылайык жайгаштырылган активдер боюнча нарксыздануу алдында кам түзүү       | (10 347)                                        | (1 662)                                         |
| 10       | <b>Ислам каржылоо принциптери боюнча таза киреше/чыгаша</b>                                             | <b>16 469</b>                                   | <b>16 462</b>                                   |
| 11       | Чет өлкө валютасы менен операциялар боюнча таза пайда/(чыгаша)                                          | 19 803                                          | 59 038                                          |
| 12       | Кызмат көрсөтүүлөр боюнча кирешелер жана алынган комиссиялар                                            | 64 987                                          | 50 748                                          |
| 13       | ИКП ылайык кызмат көрсөтүүлөр боюнча кирешелер жана алынган комиссиялар                                 | -                                               | 4                                               |
| 14       | Кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгымдар жана төлөнгөн комиссиялар                                            | (15 931)                                        | (8 118)                                         |
| 15       | ИКП ылайык кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгымдар жана төлөнгөн комиссиялар                                 | -                                               | -                                               |
| 16       | Баалуу кагаздарга болгон салымдардан түшкөн таза пайда/(чыгаша)                                         | -                                               | -                                               |
| 17       | Башка кирешелер, нетто                                                                                  | 84 225                                          | (1 149)                                         |
| 18       | <b>Таза пайыздык эмес кирешелер</b>                                                                     | <b>153 084</b>                                  | <b>100 523</b>                                  |
| 19       | Операциялык кирешелер                                                                                   | 191 206                                         | 152 572                                         |
| 20       | Операциялык чыгымдар                                                                                    | (189 089)                                       | (181 622)                                       |
| 21       | <b>Операциялык пайда</b>                                                                                | <b>2 117</b>                                    | <b>(29 050)</b>                                 |
| 22       | Башка активдердин нарксыздалышы алдында камды түзүү                                                     | 23 428                                          | 6 265                                           |
| 23       | <b>Салык алынганга чейинки пайда</b>                                                                    | <b>25 545</b>                                   | <b>(22 785)</b>                                 |
| 24       | Пайдага карата салык                                                                                    | -                                               | (729)                                           |
| 25       | <b>Таза пайда</b>                                                                                       | <b>25 545</b>                                   | <b>(23 514)</b>                                 |
| 26       | <b>Мезгил үчүн бардык жыйынды киреше</b>                                                                | <b>25 545</b>                                   | <b>(23 514)</b>                                 |
| 27       | Бир акцияга карата пайда, сом                                                                           | 0,43                                            | -                                               |

Башкарманын Төрайымы

Башкы бухгалтер

О. Соломко

А. Сулайманова






**Экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалыматтар**  
**2022-жылдын 28-февралына карата (28-февралды кошо алганда)**

Банктын аталышы жана жайгашкан жери: "Бакай Банк" ААК  
 Бишкек ш., Мичурин көч, 56

| Экономикалык ченемдердин аталышы жана банктын кошумча камдык капиталын колдоо жөнүндө талаптар ("капиталдын буфери" индекси)        | Ченемдин белгиленген мааниси | Ченемдин анык мааниси |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Банк менен байланышы жок бир карыз алуучуга же өз ара байланышкан карыз алуучулардын тобуна карата тобокелдиктин максималдык өлчөмү | 20%дан ашык эмес             | 9,3%                  |
| Банк менен байланышы жок бир карыз алуучуга же өз ара байланышкан карыз алуучулардын тобуна карата тобокелдиктин максималдык өлчөмү | 15%дан ашык эмес             | 11,4%                 |
| Банк менен байланышы жок банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдык өлчөмү (K1.3)                        | 30%дан ашык эмес             | 3,1%                  |
| Банк менен байланышы бар банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдык өлчөмү (K1.4)                        | 15%дан ашык эмес             | 0,0%                  |
| Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)                                                                    | 12%дан кем эмес              | 16,7%                 |
| Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2.)                                                         | 6%дан кем эмес               | 15,2%                 |
| Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)                                                  | 4,5%дан кем эмес             | 15,2%                 |
| Лeverаж (K2.4)                                                                                                                      | 6%дан кем эмес               | 11,0%                 |
| Банктын ликвиддүүлүгүнүн ченеми (көрсөткүч) (K3.1)                                                                                  | 45%дан кем эмес              | 90,1%                 |
| Узак ачык валюталык позициялардын суммардык чондугу бузулган күндөрдүн саны (K4.2)                                                  | 20%дан ашык эмес             | -                     |
| Кыска ачык валюталык позициялардын суммардык чондугу бузулган күндөрдүн саны (K4.3)                                                 | 20%дан ашык эмес             | -                     |
| Банктын капиталынын кошумча камы ("капиталдын буфери" индекси)                                                                      | 18%дан кем эмес              | 16,7%                 |
| Баалуу металл менен узак ачык валюталык позициялардын суммардык чондугу бузулган күндөрдүн саны (K4.5)                              | 20%дан ашык эмес             | -                     |
| Баалуу металл менен кыска ачык валюталык позициялардын суммардык чондугу бузулган күндөрдүн саны (K4.6)                             | 20%дан ашык эмес             | -                     |

Башкарманын Төрайымынын Биринчи орун басары

Финансылык Экономикалык башкармалыктын башчысы



М. Юсупов

М. Масыдыкова